



Б У Й Р У К
П Р И К А З

От 3 августа 2026 года № 406-п

Бишкек ш.
г.Бишкек

**Лизинг компаниялар тарабынан отчеттуулукту берүү жана
пруденциалдык ченемдерди эсептөө усулун бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 23-июлундагы № 121 «Финансылык ижара (лизинг) жөнүндө» Мыйзамынын 22-беренесине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылдын 20-июнундагы № 432 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында лизингдик иш жөнүндө» Жобонун 7-главасына ылайык, **буйрук кылам:**

1. Лизинг компаниялардын кварталдык жана жылдык отчеттук формалары ушул буйруктун 1-тиркемесине ылайык жана пруденциалдык ченемдерди аткаруу жөнүндө отчеттун 2-тиркемесине ылайык бекитилсин.

2. Лизинг компаниялары үчүн пруденциалдык ченемдерди эсептөө усулун ушул буйруктун 3-тиркемесине ылайык бекитилсин.

3. Лизинг компаниялар отчеттук мезгилден кийинки айдын 20-күнүнөн кечиктирбестен ай сайын Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына (мындан ары — Финкөзөмөл) ушул буйруктун 2-тиркемесине ылайык пруденциалдык ченемдердин аткарылышы жөнүндө отчет тапшырышсын.

4. Лизинг компаниялар отчеттук мезгилден кийинки айдын 20-күнүнөн кечиктирбестен квартал сайын ушул буйруктун 1-тиркемесине ылайык отчеттуулукту, ошондой эле финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары — ФОЭС) ылайык түзүлгөн финансылык отчетту жана түшүндүрмө жазууну Финкөзөмөлгө тапшырышсын.

5. Жылдык отчет отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 90 күндүн ичинде ушул буйрукка карата 1 жана 2-тиркемелерге ылайык берилет.

Жылдык отчетко төмөнкүлөр тиркелет:

- ФОЭС ылайык түзүлгөн финансылык отчеттуулук;
- лизинг компаниялардын жылдык финансылык отчеттуулугуна карата аудитордук корутунду;

- эсепке алуу саясатынын маанилүү элементтеринин жыйындысын жана башка түшүндүрмө жазууларды камтыган түшүндүрмө катты.

6. Лизинг компаниялар Финкөзөмөлгө ушул буйруктун 1-пунктунда көрсөтүлгөн отчеттуулукту Финансылык отчеттуулуктун ачык депозитарийине электрондук түрдө PDF форматында, квалификациялуу электрондук санариптик кол тамгасы менен күбөлөндүрүп беришет деп белгиленсин.

7. Финкөзөмөлдүн 2025-жылдын 6-февралындагы № 61-п буйругу күчүн жоготту деп таанылсын.

8. Уюштуруу жана кадрдык иштер бөлүмү Финкөзөмөлдүн финансылык рынокту көзөмөлдөө, контролдоо жана мониторинг жасоо бөлүмүн ушул буйрук менен тааныштырсын.

9. Финансылык рынокту көзөмөлдөө, контролдоо жана мониторинг жасоо бөлүмү бул буйрукту аткарууга кабыл алсын.

10. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо төраганын орун басары Б.Т. Душебаевге жүктөлсүн.

О предоставлении отчетности лизинговых компаний и об утверждении методики расчета пруденциальных нормативов

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)» от 23 июля 2002 года № 121, главе 7 Положения «О лизинговой деятельности на территории Кыргызской Республики» утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 20 июня 2026 № 432, **приказываю:**

1. Утвердить формы ежеквартальной и годовой отчетности лизинговых компаний согласно приложению 1 и отчета о выполнении пруденциальных нормативов согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Утвердить методику расчета пруденциальных нормативов для лизинговых компаний согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, лизинговые компании представляют в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее — Финнадзор) отчет о выполнении пруденциальных нормативов согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, лизинговые компании представляют в Финнадзор отчетность согласно приложению 1 к настоящему приказу, а также финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО), и пояснительную записку.

5. Годовой отчет представляется в течение 90 дней после даты окончания отчетного периода согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

К годовому отчету прилагаются:

- финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО;
- аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности субъекта лизинговой компании;
- примечания, содержащие свод значительных элементов учетной политики и прочие пояснительные записки.

6. Установить, что лизинговые компании представляют в Финнадзор отчетность, указанную в пункте 1 настоящего приказа в Публичный депозитарий финансовой отчетности в электронной форме в формате PDF, заверенную квалифицированной электронной цифровой подписью.

7. Признать утратившим силу приказ Финнадзора от 6 февраля 2025 года № 61-п.

8. Отделу организационной и кадровой работы ознакомить с настоящим приказом отдел мониторинга, контроля и надзора за финансовым рынком Финнадзора.

9. Отделу мониторинга, контроля и надзора за финансовым рынком принять к исполнению данный приказ.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Душебаева Б.Т.

Төрага

К.А. Маматов